

*Расурова З. А., окутуучу  
r.zam70@mail.ru*

*Тороев Ы. Т., ага окутуучу  
БатМунун А. Машрабов ат. СГЭИ  
Сүлүктуш., Кыргызстан*

## **ЖАШТАРДЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООНУН КООМДОГУ ЗАРЫЛДЫГЫ**

Бул макалада инсандын маанилүү сапаттарынын бири катары толеранттуулукка тарбиялоо акыркы мезгилде дүйнөлүк деңгээлдеги актуалдуу маселелерден болуу менен, жаси муундарды тарбиялоодогу орду чоң экендиги тууралуу айтылат. Толеранттуулук болбосо, адамдардын, демек, өлкөлөрдүн жсана малекеттердин чыр-чатаксызын өз ара аракеттенүүсү, жер жузүндө тынчтык болуусу да мүмкүн эмес. Кыргыз элинин салттуу маданиятында башкалардан жсабыр тартсаң да, сабырдуулук, чыдамкайлык, кечиримдүүлүк менен жсооп кылуу адамдагы эң башкы сапаттардын бири катары каралып келген. Жаш муундарда толеранттуулукту калыптандыруунун коом, элдин маданияты учун, айрыкча, бөтөн улуттун өкулдору менен карым-катыш жасоо маданиятын өнүктүрүү учун ролу чоң.

Жаштарга туура тарбия берүү менен аларды жасаодо активдүү позицияны ээлоого, ошол эле учурда бардык турмуштук кубулуштарга ақылдуулук менен мамиле кылыш, башка адамды туура түшүнүүдө сабырдуу болууга үйрөтүү – зарыл маселелердин бири. Биз жасаодо ар дайым башкалардын укуктарын, баалуулуктарын, дүйнөгө болгон көз караштарын, журумтурумун жсана кызыкчылыктарын сый-урмат, түшүнүү менен кабыл алганга жетишсек,

## **НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ**

---

коомубуз да тарбиялоодогу көп маселелерди чечүүгө багыт алар эле.

**Түйүндүү сөздөр:** көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук, толеранттуулук, текеберлик, интолеранттуу, социалдашуунун ички шарты, мамиле, түшүнүү, баалуулук, тарбиялоо, кечиримдүүлүк.

*Rasulova Z. A., преподаватель  
Тороев Ы. Т., ст. преподаватель  
[r.zam70@mail.ru](mailto:r.zam70@mail.ru)  
СГЭИ им. А. Машрабова БатГУ  
г. Сюлюкта, Кыргызстан*

### **ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ**

*В данной статье говорится, что воспитание толерантности как одной из значимых черт личности стало в последнее время актуальной проблемой на мировом уровне. Без толерантности невозможно бесконфликтное взаимодействие людей, а значит и стран, государств, невозможен мир на земле. В традиционной культуре кыргызов толерантность, терпение и умение прощать, даже если ты страдаешь от других, считались одними из важнейших человеческих качеств. Формирование толерантности у молодых поколений имеет большую роль для общества, культуры народа, особенно в развитии культуры взаимодействия с представителями иностранных национальностей.*

*Одной из необходимых задач является воспитание молодежи занимать активную позицию в жизни, в то же время быть мудрым во всех жизненных явлениях, терпеливым в понимании других людей. Если мы попытаемся принять права каждого человека, ценности, мировоззрения, поведения, их интересы и относиться к ним с уважением, пониманием, то наше общество может решить многие проблемы в воспитании.*

**Ключевые слова:** толерантность, высокомерие, нетерпимость, внутренние условия социализации, отношение, понимание, ценности, воспитание, прощение.

*Rasulova Z. A., lecturer  
Toroev R. T., lecturer  
[r.zam70@mail.ru](mailto:r.zam70@mail.ru)  
A. Mashrabov SSEI. BatSU,  
Sulukta, Kyrgyzstan*

### **THE IMPORTANCE OF EDUCATION OF TOLERANCE IN YOUTH IN SOCIETY**

*This article states that the education of tolerance as one of the significant personality traits has recently become an urgent problem at the global level. Without tolerance, conflict-free interaction between people, and therefore countries and states, is impossible; peace on earth is impossible. In the traditional culture of the Kyrgyz people, tolerance, patience and the ability to forgive, even if you suffer from others, were considered one of the most important human qualities.*

*The formation of tolerance among younger generations has a big role for society and the culture of the people, especially in the development of a culture of interaction with representatives of foreign nationalities.*

*One of the necessary tasks is to educate young people to take an active position in life, at the same time to be wise in all life phenomena, patient in understanding other people. If we try to accept the rights of every person, values, worldview, behavior, their interests and treat them with respect and understanding, then our society can solve many problems in education.*

## НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

---

**Key words:** Tolerance, arrogance, intolerance, internal conditions of socialization, attitude, understanding, values, education, forgiveness.

Толеранттуулукка тарбиялоо инсандын маанилүү сапаттарынын бири катары ақыркы мезгилде дүйнөлүк деңгээлдеги актуалдуу көйгөйгө айланууда. Ар бир адам баласы он сапаттарды өзү менен кошо алып жүрүп, толеранттуу инсан болууга тийиш. Азыркы жаштар ар түркүн материалдык жана рухий баалуулуктардын туткунуна кабылышууда. Жаштардын арасында позитивдүү мүнөз менен катар эле интолеранттуу маанайдын таасирине берилген көрүнүштөр да көп кездешет. Коомдогу мындай кубулушка альтернатива катары аң-сезимде жана жүруш-турушта толеранттуулук Эрежелерин калыптоо, маданияттар, диндер, этностор арасынdagы конфликтке алып келүүчү шарттарды алдын ала аныктоо зарыл маселелерден болуп саналат. Ошондой эле көптөн бери баарыбызды түйшөлтүп, жалпы карапайым калкты тынчсызданырган олуттуу маселелердин бири экендиги талашсыз деп ойлойбуз. Бул макалада толеранттуулукка тарбиялоонун дүйнө таануудагы зарылдыгы тууралуу түшүнүктөрүбүздү жалпы замандаштарга жеткирүүгө аракет жасадык.

Толеранттуулук түшүнүгүн илимий булактардан, көркөм чыгармалардан окуп, күнүмдүк жеке жашообуздан көрүп баамдайбыз. Демек, ар бирибиздин аракеттерибиз, жылуу сөзүбүз, бири бирибизге болгон мамилебиз үлгү болгудай болуп жашообуз зарыл экенин түшүнөбүз.

Профессор А. Г. Асмолов толеранттуулукту адамдын жүрүм-турумуна карама-каршы келген жүрүм-турум үлгүлөрүнө көтөрүмдүүлүк, чыдамдуулук менен мамиле жасоо катары эсептеп: «Толеранттуулуктун башкы белгиси – өмүргө, жашоого коркунуч туудурган адамдар менен да алакага баруу, алакалашуу» деген аныктамасын берген [3].

“Толеранттуулук” термини латын тилинен алынган tolerantio, орусча “терпение”, “снисходительность”, кыргызча “сабырдуулук”, “чыдамкайлык”, “көтөрүмдүүлүк” деген маанилерди туюнтуп, адамдардын улутуна, динине, түсүнө жана кайсы жердик экенине карабастаң, бири-бирине карата адептүүлүк, сабырдуулук менен мамиле жасоого алып келүүчү сапат болуп саналат.

Кыргыз элинин салттуу тарбия маданиятында башкалардан жабыр тартсан да, сабырдуулук, чыдамкайлык, кечиримдүүлүк менен жооп кылуу адамдагы эң башкы сапаттардын бири катары ачыкталат [2].

“Толеранттуулук” термини XVIII кылымда эң жаңы түшүнүктөрдүн бири болсо, азыркы кезде дүйнө жүзүндөгү чыр-чатактарды азайтуу максатында адамдарда толеранттуулукту калыптандыруу эң актуалдуу маселеге айланган. Мына ошондон улам, БҮУ тарабынан 1995-жылдын 16-ноябринда “Толеранттуулук принциптеринин декларациясы” кабыл алынган. Бул күн толеранттуулуктун эл аралык күнү болуп эсептелинет. Азыркы кезде ЮНЕСКОнун тынчтыкты сактоо багыттындагы ишмердүүлүгүнүн натыйжасында “толеранттуулук” термини эл аралык терминге айланды.

Толеранттуулук – жарандык коомдун баалуулугу жана социалдык нормасы, ал жарандык коомдун бардык индивиддеринин ар түрдүүлүгүнө болгон укугу, ар кандай конфессиялардын, саясий, этностук жана башка социалдык топтордун шайкеш өнүгүүсүн камсыз кылуу, дүйнөлүк маданияттардын, цивилизациялардын, диндердин жана элдердин ар түрдүүлүгүн сыйлоо, тышкы көрүнүшү, ишмердиги, каада-салгтары ар башка адамдарды түшүнүү жана алар менен кызматташуу аркылуу ишке ашат. Бул жерде толеранттуулук жөн гана иш-аракет эмес, социалдашуунун ички шарты катары

## НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

---

адамдын башка адамдар менен катарлаш жана өзүнүн дүйнөсү менен жашоосун түшүндүргөн маңызды берет. Толеранттуулук: “башкалардын жетишпеген жактарына көңүл бурбоо, бирөөнүн пикирин урматтоо, кечиргенге мүмкүн болгондун баарын кечириүү; жадагалса, биздин укугубуз бузулуп жатса да бул жогорку адамгерчилик баалуулуктарынын негизинде аракеттенүүбүз керек жана ар кандай өч алуу аракеттеринен алыс болуубуз зарыл; карама-каршы жактын пикири (жүрүш-туршуу) канчалык одоно жана орой болсо да, аны менен келишүүгө таптакыр мүмкүн болбосо да өзүн-өзү тута билүү зарыл”, - деп түшүндүрүлөт илимий булактарда. Толеранттуулук ушундай болуусу керек, жадагалса, бизге карама-каршы көз караштарды да өзүбүзү үчүн пайдалуу катары кабыл алуубуз керек. Анткени алардын жардамы астында биз өзүбүздүн көз караштарыбызды жана дүйнө таанымбызды кайрадан андап сезе алабыз, баалай алабыз. Эгерде биз менен карама-каршы көз караштагы адамдын одоно кылык-жооруктарына жараша жооп кайтарсак, анда биздин эч кандай айырмабыз болбой калат. Урматтоо, боорукерлик, айкөлдүк, марттык, сабырдуулук сыйктуу мамилелерди түюнтурган “толеранттуулук” түшүнүгү адеп-ахлак баалуулуктарынын системасында башкы позицияны ээлэйт, жогорку адамдык сапатты билдирип, өзүн-өзү рухий жактан башкаруунун маанилүү фактору болуп, башка этикалык нормалар үчүн булак болуп эсептелинет.

Эгерде адамдарда толеранттуулук сезими калыптанбаган болсо, анда алар бирин-бири жаман көрүп, жүрөгүндө жек көрүү сезими күчөп, өздөрү үчүн да, каршылаш тарап үчүн да жакшы натыйжа алып келбеши анык. Бул сезимдер адамдардын аң-сезиминин төмөндүгүн, жан дүйнөсүнүн жардылыгын гана көрсөтөт. Көбүнчө бир туугандарыбыз, жакындарыбыз, кошуналарыбыз, досторубуз, коллегаларыбыз менен таарынышып, бири-бирибиз менен келишпестиктерге барабыз жана ал сезимдер узак убакыттарга чейин биздин жан дүйнөбүздө жашап, биздин иш-аракеттерибизди башкарат, анткени биз өзүбүздүкүн гана туура деп эсептейбиз. Ошону менен катар эле биз жан дүйнөбүздө тынчтык болушун каалайбыз. Демек, жеке жашообузда да ийгиликке, тынчтыкка биз толеранттуулук сезимди тарбиялоо аркылуу жетишебиз. Маселе ошол толеранттуулук сезимин кантит тарбиялоо керектигинде.

Балдарды толеранттуулукка кантит тарбияласа болот? Эгер биз ушул маселе боюнча китеpterге, интернетке кайрылсак, бир нерсе табуу кыйын, тагыраак айтканда, көптөгөн илимий макалаларды, диссертациялык иштерди, рефераттарды учуратабыз, бирок реалдуу кенештерди жана балада кантит ушул маанилүү сапатты калыптандыруу тууралуу маалымат аз. Эмне үчүн? Себеби биздин коомчулук толугу менен толеранттуу деп айтуу кыйын. Бирөөнү ушактап сүйлөө, ондоо, жек көрүү кадимки нормадай болуп калган. А “толеранттуулук” дегенибиз бул коомчулукта кабыл алынган жалпы эрежелерге карата кандайдыр бир денгээлде башкача көз карашта болгон адамдар менен да жакшы мамиледе болууга умтулуу жана аны түзүү болуп саналат. Ушундай коом барбы бизде? Бизде андай коом калыптана элек го деген ой келет. Мисалы, көчөлөрүбүздө, балдар аянтчаларында, парктарда ар кандай (жардамга муктаждыгы бар балдардын) атайын интернаттарда тарбияланып жаткан балдарды көп көрбөйбүз. Эгер алар арабызда журсө, аларга балдардын, чондордун мамилеси башка адамдар менен бирдей болуусу керек. А биз ошондой мамиле жасай алабызы деген нерсе ойлондурат. Аларды бурулуп карап, кемсингип, айыбын айтып, көңүлүн оорутабыз. Же болбосо муктаж болгон жеринде жардамдашкандар өтө аз санда. Алардын коомго аралашып жашоосуна ылайыктуу шарт да түзүлгөн эмес. Коомдук пикир, туура эмес одоно жасалган мамиле да алардын өз алдынча нормалдуу өнүгүүсүнө тоскоол болуп келет.

## НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

---

Интернет булактарынан айылдан шаарга көчүп келген себебин кейип айткан эженин окуясын окуп калдық, эки баласы тен тубаса майып экен. Балдары жөнүндө: “Бир четинен оору堪ага жакын болобуз, бир четинен айылда балдарымды көчөгө алып чыksam, жаман көз менен карап, “Ии, кудайым, ай”, - деп ары карап “жийиркенгендөр” да болду”, - дейт. Ушул сыйктуу окуялар жаш балдар гана эмес, жалпы коомчуулуктун толеранттуулукка тарбиялануусу зарыл экендигинен кабар берет. “Толеранттуулук” жөнүндө айтуу менен кимдерди айтабыз? Мында майыптыгы бар адамдар эле эмес, башка улуттун, расанын, диндин өкүлдөрү жөнүндө да айтылат. Балдардын өзүнө окшобогон адамдарга карата жек көрүүчүлүк, теңсизбегендиги күн сайын өсүүдө. Жаштардын сырттан келген (көчүп) адамдар, көчө шыпырган, таштанды жыйнаган кишилер менен сүйлөшкөнүнө, мамилесине байкоо салуу керек. Баары ушундай күндөлүк турмуштагы кырдаалдардан башталат.

Ар бир адам өзүнүн коомдук жайда болобу, үйдө балдарынын жанында болобу, сүйлөгөн сөзүнө маани берип, ошондой эле, айрыкча, өзгөчө жардамга муктаж, оорукчан адамдар, балдар жөнүндө да ойлорун түздөсө; таңдануу, сындоо, күлүү сыйктуу одоно жоруктардан алыс болуу үчүн балдарга кичинесинен эле майып, оорукчан, жардамга муктаж ар кандай адамдар тууралуу керектүү маалыматтарды айтып түшүндүрсө; балдарды тарбиялоо атанын жана эненин коомдук милдетине айланса, биздин коомуубуз да бул актуалдуу жараган маселелерди чечүүгө бағыт алган болот эле.

Ошондой эле жергиликтүү билим берүү мекемелеринин жана атайын билим берүү мекемелеринин ортосунда майрамдарда, даталуу күндөрдө жана мүмкүнчүлүккө жараша көбүрөөк иш-чаралар уюштурулуп өткөрүлүп турса, балдар сезимтад жана мээримдүү болуп, өз өмүрүнүн жана башка балдардын кадырын билүүгө үйрөнүп чоңоюшат.

Толеранттуулук сезимин калыптоо билим берүү системасынын негизги милдеттеринин бирине айлануусу зарыл. Толеранттуулук жөнүндө канчалык жогорку денгээлдеги философиялык жана саясий доктриналар иштелип чыкпасын, алар билим берүү системасында колго алынбаса, маанилүүлүгүн жоготот. Андыктан билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, мугалимдер жана тарбиячылардын балдарды толеранттуулукка тарбиялоодогу үзүрлүү эмгектерине, турмуштук тажрыйбаларына, кесиптик компетенцияларына жана толеранттуу окутуу чөйрөсүн түзүү принцибинин негизделишине терен маани берүү – бүгүнкү күндүн талабы [1].

Толеранттуулукту өркүндөтүү, демек, адамдын мамилесин же идеологиясын өзгөртүү – терен нерсе жана бул олуттуу тажрыйбаларды талап кылат.

Мектеп адамга жана алардын ар биринин өзгөчөлүктөрүнө урматтоо менен эркин, демократиялуу жана толеранттуу жарандарды калыптандырышы керек.

Бала бакча менен мектептен баштап, ошондой эле үй-бүлөдөн балдарга жана өспүрүмдергө, айрыкча, жаштарга толеранттуу болууга, башкаларды сыйлоого үйрөтүү менен бирге демократиялуу жарандардын муунун көбөйтүү, аларда толеранттуулукту өркүндөтүүнү ишке ашырууга зарыл болгон кенештерди берүү үчүн, шаарыбыздагы ар кыл курактагы ата-энелер, улан-кыздар жана студенттер менен болгон баарлашуунун жана жүргүзүлгөн сурамжылоонун (Сурамжылоодо колдонулган суроолор: 1. “Толеранттуулук” дегенде сиз эмнени түшүнөсүз? 2. Сиз өзүнүзү толеранттуу адам деп ойлойсузбу? 3. Толеранттуулук актуалдуубу, эмне үчүн? 4. Толеранттуулук түшүнүгүнө качан жана кандай ситуацияда туш келдиниз эле?) негизинде төмөнкүдөй тыянактарды чыгардык:

- Толеранттуулук жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

## **НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ**

---

- Аларга сабырдуулукка үйрөнө турган иш-чараларды сунуштоо;  
- Күнүмдүк жашоодо толеранттуулук практикасы, башкача айтканда, мектептин чөйрөсүнөн тышкary толеранттуулукту алып келүү иш-аракеттери;

- Балдардын басмыроого дуушар болуусуна жол бербөө;
- Ар кандай шартта ысымдарды чакырууга же мазактоого жол бербөө;
- Балдардын демилгесин жана кызматташтыгын кубаттоо;
- Аларга башкалардын сулуулугун түшүнүүгө жардам берүү;
- Балага өз маданиятын баалоону үйрөтүү;
- Ага башка нерсени сыйлоого жана башкаларды баалоого үйрөтүү зарылдыгы.

Ошондой эле толеранттуулуктун принциптерин карманган адамдын эмнелерге жетишери жөнүндө айтып кете турган болсок, толеранттуу болуу менен адамдар:

- ✓ өздөрүнүн кадыр-баркын сезишиет;
- ✓ адамдар ортосундагы айырмачылыктарды сыйлайт;
- ✓ биргелешкен иш-аракеттердин негизинде бири-бирин толуктап турарын түшүнүшөт;
- ✓ жер жүзүндө тынчтыкты сактоого умтулушат;
- ✓ өз элинин тарыхый эс тутумун сактайт жана ушул сыйктуу эң мыкты жетишкендиктердин ээси болуу мүмкүнчүлүгүн алып жүрүшөт.

Жаш муундарда толеранттуулукту калыптандыруунун, өзгөчө, коом, элдин маданиятын, айрыкча бөтөн улуттун өкүлдөрү менен карым-катыш жасоо маданиятын өнүктүрүүдө да ролу чон.

Демек, толеранттуулук – өзүнө, өзүн курчаган адамдарга көтөрүмдүүлүк, сабырдуулук менен мамиле жасоо, өзүн башка бирөөнүн ордуна коё билүү, дүйнөгө башка бирөөнүн көзү менен карай билүү, адамдардын түсүнүн, дининин, улутунун, ой-пикиринин, көз караштарынын башкача экендигине карабастан, бардык адамдардын ой-пикирине, ишенимдерине урматтоо менен мамиле жасоо, ошондой эле толеранттуулук дүйнө таануунун негизги жолу экенин ар бир адам дайыма эсинде сактаса, колдон келген жакшы мамилеси жана жылуу сөзүн бири биринен аябаса, биз келечекте толеранттуу коом боло алабыз.

### **Адабияттар:**

1. Аверзаев, И. Ч. О формировании толерантности у учащейся молодежи [Текст] / И. Ч. Аверзаев // Воспитание школьников. - 2010. - №7. - С. 64-66.
2. Алимбеков, А. Кыргыз этнопедагогикасы. I бөлүк : Педагогикалык ЖОЖдор учүн окуу куралы [Текст] / А. Алимбеков. - Бишкек, 1996. - 69 б.
3. Асмолов, А. Г. Формирование установок толерантного сознания: что могут СМИ? [Текст] / А. Г. Асмолов // Век толерантности. - М., 2003. - № 5. - С. 9.
4. Суркова, Л. Ребенок от 8 до 13 лет: самый трудный возраст [Текст] / Л. Суркова. - Москва, 2016. - С.179-181.
5. Асипова, Н. А. Общение школьников в многонациональной среде [Текст] / Н. А. Асипова // Советская педагогика. - 1991. - №129. - С. 21-24.
6. Байгазиев, С. Азыркы мектептеги тарбия: максаты, мазмуну жана технологиясы [Текст] / С. Байгазиев. - Бишкек, 2009. - 24-40-бб.
7. Тремаскина, Т. И. Толерантность сегодня – мир навсегда [Текст] / Т. И. Тремаскина // Воспитание школьников. - 2011. - №9. - С. 73-77.